

Жеке жактарга «Дос-Кредобанк» ААКда накталай эмес берилүүчү «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусун берүү жөнүндө айкын оферта

Ушул жеке жактарга накталай эмес берилүүчү «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусун берүү жөнүндө айкын оферта (мындан ары – Оферта) «Дос-Кредобанк» ААКнын (мындан ары – Банк) «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусун берүү жөнүндө жеке жактар (мындан ары – Зайымчы) менен келишим түзүүгө расмий сунушу болуп саналат.

Ушул Офертада колдонулган терминдер жана аныктамалар

Жөнөкөй электрондук кол тамга – кол коюу ачкычы электрондук кол тамганын өзүнө дал келген электрондук кол тамга (One Time Password - ОТП, паролдор жана идентификаторлор). Электрондук кол тамга маалыматтык билдирүү түрүндө берилген бардык документке же маалыматтык алмашуунун тараптарынын ортосундагы макулдашууга ылайык жөнөтүлгөн документке колдонулат.

Жеке маалымат - түз аныкталган же аныкталуучу жеке жакка (жеке маалыматтын субъектисине) тиешелүү болгон маалымат.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу - жеке маалыматтар менен автоматташтыруу каражаттарын пайдаланып же мындай каражаттарды пайдалануусуз аткарылуучу ар кандай аракет (операция) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, анын ичинде жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алуу, пайдалануу, берүү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), жекелештирүү, бөгөттөө.

Жеке маалыматтардын купуялуулугу - Банк жана Зайымчы тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон, аларды таратууга жана/же ачыкка чыгарууга жол бербөө талабы. Мында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана жеке маалыматтар ачыкка чыгарылыш мүмкүн.

Карта эсеби – бул тиешелүү келишимде каралган банктык төлөм карталарын пайдалануу менен төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү бөлүгүндө Зайымчыны тейлөөнү жүзөгө ашырууга байланыштуу Банктын операцияларды жүргүзүүсү боюнча Банк менен Зайымчынын ортосундагы келишимдик мамилелерди чагылдыруу ыкмасы.

Зайымчы – Банкта карта ээси болуп саналган жана ушул Офертанын шарттарына макулдук аркылуу «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусунун алкагында акча каражаттарын алган, укукка жөндөмдүү жана аракетке жөндөмдүү жеке жак (резидент).

Верификация - Зайымчынын жана (же) бенефициардык ээсинин идентификациялык маалыматтарын текшерүү жол-жобосу.

Сайт – Банктын расмий сайты (<https://www.dcb.kg//> шилтемеси боюнча).

ОТП (One Time Password) (бир жолку пароль) – ушул Офертанын алкагында төмөнкүлөр үчүн колдонулган алты орундуу код түрүндө көрсөтүлгөн, жөнөкөй электрондук кол тамганын түрү:

- Зайымчынын ушул Офертанын шарттарына макулдукту берүүсү;
- Зайымчынын жеке маалыматтарын текшерүүгө жана иштеп чыгууга, анын ичинде кредиттик бюролордон, калк жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик каттоо

тутумдарынан, салык салуу жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик маалымат тутумдарынан маалыматтарды текшерүүгө Зайымчынын макулдук берүүсү;

- Зайымчынын «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусунун алкагында акча каражаттарын алуу ниетин ырастоосу.

1. Жалпы жоболор

- 1.1 Ушул Оферта Зайымчы Банктын бөлүмүнө келгенде «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусун (мындан ары – Кредит) тариздөө тартибин аныктайт, ошондой эле Кредит боюнча милдеттенмелерди аткарууда жаралган Банк менен Зайымчынын ортосундагы мамилелерди жөнгө салат.
- 1.2 Ушул Офертанын алкагында Банк менен Зайымчынын ортосундагы мамилелер төмөнкү тартипте келип чыгат:
 - Зайымчы Банктын 7070 номерине бир жолку ОТР паролун жөнөткөн учурдан тартып бул Зайымчынын ушул Офертанын бардык шарттарына акцепти (макулдугу) деп таанылат, ошондой эле Зайымчынын жеке маалыматтарын текшерүүгө жана иштеп чыгууга, анын ичинде кредиттик бюролордон, калк жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик каттоо тутумдарынан, салык салуу жана социалдык чегерүүлөр жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик маалыматтык тутумдардан, ошондой эле башка мамлекеттик органдардан жана ЖӨБ органдарынан маалыматтарды текшерүүгө макулдугу таанылат;
 - Зайымчы тарабынан Банктын 7070 номерине бир жолку ОТР пароль кошумча жөнөтүлгөн учурдан тартып, бул Зайымчынын Кредитти алуу ниетин тастыктоо катары таанылат.
- 1.3 ОТР бир жолку паролу жөнөкөй электрондук кол тамга деп таанылат жана Зайымчынын өз кол тамгасынын эквиваленти, ошондой эле аны идентификациялоо куралы болуп саналат.
- 1.4 Зайымчынын бир жолку ОТР паролду жөнөтүүсү анын ушул Офертанын бардык шарттары менен таанышкандыгын жана бул шарттар ага түшүнүктүү экендигин тастыктайт.
- 1.5 Зайымчынын ушул Офертанын шарттарына макулдугу Банк тарабынан Кредитти берүү боюнча оң чечим кабыл алына турганына кепилдик болуп саналбайт.
- 1.6 Зайымчынын Банкта Кредитти тариздөөсү ушул Офертага, Офертанын тиркемелерине жана Зайымчынын жеке маалыматтарын текшерүү жана иштеп чыгуу шарттарына толук макулдугун билдирет.
- 1.7 Зайымчы Банк үчүнчү жактарга (алардан) жеке маалыматтарды берүүгө жана алууга укуктуу экендигине макул болот, атап айтканда: «Ишеним» кредиттик бюросу ЖАКда же башка кредиттик бюролордо кредиттик таржымалдын маалыматтарын текшерүүгө, Зайымчынын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга, анын ичинде калк жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик каттоо тутумдарында, салык салуу жана социалдык чегерүүлөр жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик маалыматтык тутумдарда, ошондой эле башка мамлекеттик органдарда жана ЖӨБ органдарында ушул Офертанын 2, 3, 4-тиркемелерине ылайык формалар боюнча чогултууга жана иштеп чыгууга.
- 1.8 Зайымчы Банктын 7070 номерине бир жолку ОТР паролду жөнөтүү аркылуу анын шарттарына макул болгон ушул Оферта кайтарылгыс экенин жана кагаз түрүндөгү документке (документтердин пакетине) маанилеш деп тааныла турганын түшүнөт.
- 1.9 Зайымчы 7070 номерине бир жолку ОТР паролун жөнөтпөө түрүндө ушул Офертанын шарттары менен макул болбогон учурда, Банк андан ары Кредитти тариздөөнү токтотот.

- 1.10 Зайымчынын жеке маалыматтарын иштеп чыгуу мөөнөттү чектебестен, каалаган мыйзамдуу ыкма менен, анын ичинде жеке маалыматтардын маалыматтык тутумдарында автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же мындай каражаттарды пайдалануусуз ишке ашырылат.
- 1.11 Зайымчы жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу менен жүргүзүлгөн операциялардын жана бүтүмдөрдүн юридикалык маанисинен кабардар жана түшүнөт.
- 1.12 Ушул Офертанын шарттарына макул болуу менен Зайымчы Электрондук иш кагаздарын жүгүртүү жана Банкта электрондук кол тамганы пайдалануу жөнүндө жобого ылайык Банктын ар кандай банктык кызмат көрсөтүүлөрүн алууда жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонууга макулдугун ырастайт. Бул документ менен Кардар Банктын сайтынан таанышууга укуктуу.

2. Офертанын предмети

- 2.1 Банк Зайымчыга Кредиттин суммасын Зайымчынын Банкта ачылган карта эсебине которуу аркылуу Кредитти берет.
- 2.2 Тараптар кредиттөө принциптерин: мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук, максаттуу мүнөз, акы төлөнүүчүлүк принциптерин сактоого милдеттенишет.

3. Кредитти берүү жана аны пайдаланганы үчүн пайыздарды төлөө шарттары

- 3.1 Кредит Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында берилет.
- 3.2 Кредиттин минималдуу суммасы - 15 000 (он беш миң) сом, кредиттин максималдуу суммасы - 250 000 (эки жүз элүү миң) сом.
- 3.3 Кредитти пайдалангандыгы үчүн Зайымчы Банкта ачылган карта эсебине кредиттин суммасы которулган күндөн тартып Банкка ай сайын жылдык 26,9 (жыйырма алты бүтүн ондон тогуз) пайыз, анын ичинде кредиттик милдеттенмелер толук аткарылганга чейин чегерилген пайыздардын суммасынан 2 (эки) % өлчөмүндө сатуудан алынуучу салыкты төлөйт.
- 3.4 Төлөмдүн түрү – аннуитенттик төлөм.
- 3.5 Зайымчы Кредит боюнча негизги карызды графикке ылайык өз убагында төлөгөндө жылдык натыйжалуу пайыздык чен 30,52 (отуз бүтүн жүздөн элүү эки) пайызды түзөт.
- 3.6 Кредитти берүү мөөнөтү 3 (үч) айдан 36 (отуз алты) айга чейин.
- 3.7 Кредиттин кайтарылышын камсыз кылуу – Банк Зайымчынын Банкта ачылган эсептешүү/карта эсептери боюнча акча агымдарына талап коюу укугун күрөөгө коюу менен Кредит берет (ушул Офертанын 1-тиркемеси). Зайымчынын эсептешүү/карта эсептери боюнча акча агымдарына талап коюу укугун күрөөгө коюуда күрөө предмети болуп бир эле учурда Күрөө берүүчү болгон Кардардын бир эле убакта Күрөө кармоочу болгон Банкта ачылган эсептерине түшкөн же турган акча каражаттары саналат.
- 3.8 Кредиттин максаты – Банктын кредиттик саясатына карама-каршы келбеген керектөөчүлүк/коммерциялык максаттар.

4. Кредитти берүү жана эсептешүү тартиби

- 4.1 Кредит 3.2-пунктта көрсөтүлгөн сумманын чегинде, кредиттин суммасын Зайымчынын Банкта ачылган карта эсебине которуу аркылуу берилет. Мында Банктын Кредит берүү боюнча милдеттенмелери Зайымчынын эсебине акча каражаттары которулган учурдан тартып аткарылды деп эсептелет.
- 4.2 Бардык төлөмдөр 360 (үч жүз алтымыш) күнгө барабар календардык жылдын жана 30 (отуз) күнгө барабар айдын базасында кредитти пайдалануунун биринчи күнүн кошо алганда жана төлөө күнүн эске албаганда, Кредитти пайдалануу күндөрүнүн иш жүзүндөгү санына жараша эсептелет.

- 4.3 Негизги сумманын жана пайыздардын мөөнөтүн өткөрүп жибергендиги үчүн өткөрүп жиберген ар бир күн үчүн негизги карыздын жана пайыздардын мөөнөтү өткөрүп жиберилген суммасынан 3.3-пунктта көрсөтүлгөн пайыздык чендин өлчөмүндө туум чегерилет. Бардык мезгилде чегерилген туумдун өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 20% (жыйырма) пайызынан ашпоого тийиш.
- 4.4 Кредитти максатсыз пайдалангандыгы үчүн максаттуу эмес пайдаланылган суммадан 20% айып чегерилет.

5. Тараптардын укуктары жана милдеттери

- 5.1 Банк ушул Оферта боюнча, ошондой эле Зайымчынын кредитти кайтаруусун камсыз кылууга байланыштуу бүтүмдөр боюнча өз укуктарын жана милдеттенмелерин Зайымчыга кабарлоо менен башка жакка толук же жарым-жартылай өткөрүп берүүгө укуктуу. Зайымчынын ушул Оферта боюнча, ошондой эле Зайымчынын кредитти кайтаруусун камсыз кылууга байланыштуу бүтүмдөр боюнча өз укуктарын жана милдеттенмелерин Банктын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз толук же жарым-жартылай башка жакка өткөрүп берүүгө укугу жок.
- 5.2 Банк төлөм мөөнөтү келген учурда ушул Офертага байланыштуу негизги карыздын, комиссиялардын жана башка төлөмдөрдүн суммасын Зайымчынын Банктагы сом жана чет өлкө валютасындагы эсептеринен акцептсиз тартипте эсептен алууга укуктуу.
- 5.3 Акча каражаттары башка валютада (кредиттин валютасынан башка) акцептсиз эсептен алынган учурда, алынган акчаны кредиттин валютасына конвертациялоо операцияларды жүргүзүү учурундагы КРУБдун эсептик курсу боюнча жүргүзүлөт.
- 5.4 Банк Зайымчынын эсебинен жаңылыш чегерилген акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептен алууга жана чегерүү жана/же эсептен алуу боюнча тууралоо иштерин жүргүзүүгө укуктуу.
- 5.5 Эгерде Кредит толук төлөнгөндөн кийин Зайымчынын транзиттик (күндөлүк) эсебинде акча каражаттарынын калдыгы болсо, Банк калдыкты параллелдүү Кредиттин жана/же Зайымчы жаңы алган Кредиттин транзиттик эсебине, Зайымчынын Банктагы башка эсебине чегерүүгө укуктуу.
- 5.6 Банк бир тараптуу тартипте ушул Офертага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу. Зайымчыга Офертанын шарттарынын өзгөргөндүгү жөнүндө кабарлоо Банк тарабынан Офертаны өзгөртүүлөр/жаңы редакциясы колдонууга киргизилген күнгө чейин 10 (он) күндөн кеч эмес Офертаны өзгөртүүлөрдүн/жаңы редакциясынын текстин Банктын сайтына жайгаштыруу аркылуу жүзөгө ашырылат. Ушул Офертаны ар кандай өзгөртүүлөр алар колдонууга киргизилген күндөн тартып Тараптар үчүн милдеттүү болуп калат;
- 5.7 Кредиттик маалымат бюросунун (Кредиттик бюро) катышуучуларынын финансы-кредит мекемелеринин жалпы кызыкчылыктарын коргоо максатында алар Кредиттик бюрога тиешелүү маалыматты белгиленген тартипте берүү аркылуу башка финансы институттары менен кредиттер (банктар жана банк ишин жүргүзүүгө лицензиясы бар башка финансы-кредит мекемелери үчүн) же зайымдар (лицензиясы жок финансы-кредит мекемелери үчүн) жөнүндө маалыматтарды алмашууга укуктуу.
- 5.8 Банк купуя маалыматтын жашыруун сакталышын камсыз кылууга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптардан тышкары, Зайымчынын берилген жеке маалыматтарын Зайымчынын алдын ала жазуу жүзүндөгү уруксаты жок ачыкка чыгарбоого, ошондой эле Зайымчынын жеке маалыматтарын алмаштырбоого, жарыялабоого же башка мүмкүн болгон ыкмалар менен ачыкка чыгарбоого милдеттенет;
- 5.9 Банк учурдагы иштиктүү чөйрөдө мындай маалыматты коргоо үчүн колдонулган тартипке ылайык, Зайымчынын жеке маалыматтарынын купуялуулугун коргоо үчүн сактык чараларын көрүүгө милдеттенет;

- 5.10 Банк ушул Офертанын 5.6-пунктуна ылайык Офертанын шарттарынын өзгөргөндүгү жөнүндө Зайымчыга кабарлоого милдеттенет;
- 5.11 Банк «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамда каралган тартипте жана негизде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Зайымчы жөнүндө маалыматтарды укук ченемдүү берүүнүн натыйжасында Зайымчыга келтирилген зыян, алынбаган пайда же моралдык зыян үчүн жоопкерчиликтен бошотулат;
- 5.12 Зайымчы каалаган убакта айып санкцияларын төлөбөстөн, Кредитти толук же бөлүп мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жана Кредитти жана пайыздарды төлөө графигин кайра эсептөөгө укуктуу.
- 5.13 Зайымчы кийин Кредитти узартуу же реструктуризациялоо өтүнүчү менен Банкка кайрылууга, ошондой эле Кредит боюнча пайыздарды жана айып санкцияларын эсептөө тартиби боюнча түшүндүрмө алууга укуктуу;
- 5.14 Зайымчы ушул Офертанын шарттарына макулдугун билдирген учурдан тартып акча каражаттары Зайымчынын карта эсебине чегерилгенге чейин Кредитти алуудан баш тартууга укуктуу;
- 5.15 Зайымчы өз милдеттенмелери жана ушул Офертанын шарттары менен өз убагында жана толук көлөмдө таанышууга жана сактоого милдеттенет;
- 5.16 **Зайымчы Кредитти алгандыгы тууралуу маалыматты аялына (күйөөсүнө) билдирүүгө милдеттенет;**
- 5.17 Зайымчы биринчи талап кылуу боюнча Банкка зарыл документтерди, ошондой эле финансылык абалына тиешелүү маалыматтарды берүүгө милдеттүү;
- 5.18 Зайымчы ага берилген Кредитти төлөө графигинде көрсөтүлгөн мөөнөттө, тиешелүү сумманы Банктын кассасына накталай/накталай эмес салуу же тиешелүү кредиттик эсепке которуу/чегерүү аркылуу төлөөгө милдеттенет. Төлөө графиги смс-билдирүү форматында түзүлөт жана Кредитти алган күнү Зайымчыга жөнөтүлөт;
- 5.19 Зайымчы Банктын дарегинин, реквизиттеринин өзгөргөндүгү жөнүндө жана Оферта боюнча өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткарууга байланыштуу, анын милдеттенмелеринин аткарылбай калышына себеп болушу мүмкүн болгон бардык башка жагдайлар жөнүндө токтоосуз кабарлайт, ошондой эле аларды жоюу боюнча бардык чараларды көрөт;
- 5.20 Зайымчы муну менен Банк мындай өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин 10 банктык күн мурда маалымат такталарына жана Банктын сайтына маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу Зайымчыга бул тууралуу маалымдап, Эрежелерди жана Тарифтерди өзгөртүүгө же толуктоого укуктуу экендиги жөнүндө маалымдалды жана макул болду;
- 5.21 Зайымчы өзүнүн финансылык абалы, ишкердик иши жана/же мүлктүк абалы жөнүндө берилген маалыматтардын анык экендигин кепилдейт жана финансылык абалы, ишкердик иши жана/же мүлктүк абалы жөнүндө жалган маалыматтарды берүү аркылуу Кредитти мыйзамсыз алгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө эскертилгенин тастыктайт.

6. Жеңилгис күч жагдайлары (форс-мажор)

- 6.1 Тараптар эгерде бул жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажор) кесепети болсо, ушул Оферта боюнча милдеттенмелерди жарым-жартылай же толук аткарганандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат. Жеңилгис күч жагдайларынын пайда болгону жана токтогону жөнүндө Тараптар өз милдеттенмелерин өзгөртүүнүн альтернативдүү ыкмаларынын биргелешкен чечимдерин иштеп чыгуу максатында көрсөтүлгөн жагдайлар башталган учурдан тартып 3 жумуш күндөн кеч эмес мөөнөттө бири-бирине маалымдашат. Кабарлоо жөнүндө шарт сакталбаган учурда бул Тарап кийин бул жагдайларга шилтеме кыла албайт.

- 6.2 Зайымчынын төлөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизген жеңилгис күч жагдайлары келип чыккан учурда, Зайымчы Зайымчынын финансылык абалынын начарлашын ырастаган документтерди (сот актысы, ички иштер органдарынын актысы ж.б.) берүүгө милдеттүү. Ырастоочу документтер берилбеген учурда Зайымчы кийин мындай жагдайларга шилтеме кылууга укуксуз.

7. Башка жоболор

- 7.1 Ушул Оферта боюнча же ага байланыштуу Тараптардын ортосунда келип чыккан бардык талаш-тартыштар же пикир келишпестиктер Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет, ал эми макулдашууга жетишилбегенде Банктын жайгашкан жери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралат (келишимдик сотко караштуулук).
- 7.2 Ушул Оферта Зайымчы 1.2-пунктта каралган аракеттерди аткарган учурдан тартып күчүнө кирет жана Тараптар ушул Офертада каралган милдеттенмелерди толук аткарганга чейин колдонулат.

БАНКТЫК РЕКВИЗИТТЕР:

«Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому

Дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 92;

СИН: 02002199710092

ИУЖК: 21659737

МСКБ коду:

ИСКБ:

БИК: 121001

Э/э: КРУБдагы 1092220100070149

1-тиркеме

Зайымчынын эсептешүү/карта эсептери боюнча акча агымдарына талап коюу укугунун күрөөсү келишиминин ФОРМАСЫ

Ушул Зайымчынын эсептешүү/карта эсептери боюнча акча агымдарына талап коюу укугунун күрөөсү келишими (мындан ары – Күрөө келишими) Зайымчы ОТР паролун киргизүү аркылуу электрондук кол тамганын жардамында кол коюп, анын шарттарына макулдугун билдирген, жогоруда белгиленген Офертанын алкагында түзүлдү.

Ушул Күрөө келишиминде Күрөө берүүчү деген Зайымчыны билдирет, Күрөө кармоочу деген тиешелүү түрдө Банкты түшүндүрөт.

1. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

1.1. Күрөө берүүчү Офертада каралган өз милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылууда Күрөө кармоочуга Оферта боюнча карыздын жана пайыздардын суммасын төлөө эсебине Күрөө берүүчүнүн атына Банкта ачылган банктык эсептерге келип түшкөн акча каражаттарына талап коюу укугун күрөө катары берет.

1.2. Ушул Күрөө келишиминин тараптары банк эсебиндеги акча каражаттары Күрөө берүүчүгө таандык экендигин ырасташат.

1.3. Тараптар ушул Күрөө келишими менен күрөөгө берилген акча каражаттарына аманат катары пайыздарды чегерүү жүргүзүлбөй тургандыгын жана алар күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелерди аткарганга чейин Күрөө берүүчүгө төлөнбөй тургандыгын аныкташты.

1.4. Акча каражаттарына талап коюу укугунун күрөөсү Күрөө кармоочунун системасында ачылган Күрөө берүүчүнүн банктык эсебине түшкөн учурдан тартып ишке ашырылды деп эсептелет.

1.5. Күрөө кармоочу күрөөгө берилген акча каражаттарына карата анын кредитордук карызы пайда болгон мезгилден көз карандысыз, Күрөө берүүчүнүн бардык кредиторлорунун алдында артыкчылыкка ээ болот.

2. КҮРӨӨ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛЫНГАН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

2.1. Күрөө берүүчү тарабынан ушул Күрөө келишими боюнча берилген акча каражаттарына талап коюу укугу өзүнө төмөнкүлөрдү камтыган, Күрөө берүүчүнүн Күрөө кармоочунун алдындагы милдеттенмелерин камсыз кылат:

1) Оферта боюнча Күрөө кармоочунун алдында Күрөө берүүчүнүн бардык жана каалаган милдеттенмелери, анын ичинде, бирок аны менен чектелбестен:

(а) кредит боюнча негизги карызды толук көлөмдө кайтарып берүү боюнча;

(б) кредитти пайдалангандыгы үчүн, кредит боюнча негизги карызды кайтарууда мөөнөтүн кечиктиргендиги үчүн, чегерилген пайыздарды төлөөнү кечиктиргени үчүн чегерилген пайыздарды төлөө боюнча;

(в) Офертада каралган комиссиялык жана башка төлөмдөрдү төлөө боюнча;

2) Оферта боюнча Күрөө берүүчүнүн Күрөө кармоочунун алдындагы бардык жана каалаган милдеттенмелер (акчалай көрсөтүлгөн же акчалай формада көрсөтүлгөн);

3) Күрөөнү тариздөөгө, соттук же соттон тышкаркы тартипте күрөөгө коюлган укуктун эсебинен өндүрүп алууга, же Оферта же ушул Күрөө келишими боюнча Күрөө кармоочунун укуктарынын бирин жүзөгө ашырууга байланыштуу Күрөө кармоочу же Күрөө кармоочу дайындаган башка жак тарткан бардык тастыкталган чыгымдар (анын ичинде, бирок чектелбестен, соттук чыгымдар, юристтердин кызматы үчүн акы, жыйымдар жана алымдар), үчүнчү жактардын алдында күрөө боюнча Күрөө кармоочунун укуктарын коргоого байланыштуу башка чыгымдар.

2.2. Тараптар ушул Күрөө келишими менен Күрөө берүүчү Офертада көрсөтүлгөн Күрөө кармоочунун алдындагы өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонула турганын аныкташты.

2.3. Тараптар ушул Күрөө келишими менен менен камсыз кылынган Оферта боюнча милдеттенмелер аткарылган учурда, эгерде кабыл алынган милдеттенме боюнча негизги келишим ошол эле тараптарга тиешелүү болсо, күрөө Күрөө берүүчүнүн кийинки башка милдеттенмелерин дагы камсыз кыла ала тургандыгын аныкташты.

3. КҮРӨӨ БЕРҮҮЧҮНҮН КЕПИЛДИКТЕРИ ЖАНА ЫРАСТООЛОРУ

3.1. Ушул Күрөө келишимине кол коюуда Күрөө берүүчү төмөнкүлөрдү кепилдейт жана тастыктайт:

(а) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аракеттенген ыйгарым укуктуу жак болуп саналат;

(б) күрөөгө берилген акча каражаттарына ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө, ушул Күрөө келишимин түзүү жана аткаруу, ошондой эле анда каралган милдеттерди аткаруу боюнча бардык ыйгарым укуктарга ээ;

2) ушул Күрөө келишимин түзүү жана аткаруу, анын ичинде ана каралган милдеттенмелерди аткаруу:

(а) мыйзамдарды же ар кандай мамлекеттик органдардын же соттордун көрсөтмөлөрүн бузбайт;

(б) Күрөө берүүчү үчүн милдеттүү болуп саналган ар кандай келишимдердин жана документтердин жоболорун бузбайт.

3) Бир дагы жергиликтүү же чет өлкөлүк сотто, же бейтарап сотто жана бир дагы мамлекеттик органда эч кандай доо же арыз каралбайт жана Күрөө берүүчүгө каршы же күрөө предметине тиешеси бар кандайдыр бир башка юридикалык же соттук жол-жоболор, же тергөө жүргүзүлбөйт;

4) Күрөө кармоочуга берилген бардык документтер чындыкка ылайык келет жана бардык жагынан туура, туура эмес маалыматты, кемчиликтерди же адашууна алып келиши мүмкүн болгон фактыларды камтыбайт;

5) Күрөө берүүчүдөн башка эч ким күрөө предметине карата ээлик кылуу жана/же пайдалануу жана/же тескөө жана/же башкаруу укугуна ээ болбойт. Күрөөгө берилген акча каражаттарына талап коюу укугу башка ар кандай оордук келтирүүдөн эркин жана күрөө предметине карата үчүнчү жактардын пайдасына азыркы учурда же келечекте пайда боло турган эч кандай контракт, келишим же башка документ жок;

6) Күрөө берүүчү Күрөө кармоочунун ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аракеттенүүчү Кредиттик бюролорго берүү зарыл болгон жекелештирилген/жеке маалыматтарды жана өзү тууралуу ар кандай башка маалыматтарды берүүгө жана/же алууга макулдугун берет;

7) Күрөө берүүчү кредиттин мөөнөтү аяктаганга чейин Күрөө кармоочунун системасында ачылган Күрөө берүүчүнүн эсептешүү/карта эсептерине акча каражаттарынын түшүүсүн камсыз кылууну кепилдейт.

4. КҮРӨӨ КАРМООЧУНУН МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА УКУКТАРЫ

4.1. Күрөө кармоочу ушул Күрөө келишимин колдонуунун алкагында милдеттенет:

1) Күрөө берүүчүнүн Оферта боюнча милдеттенмелери токтотулган учурда тиешелүү электрондук билдирүүнү жөнөтүү аркылуу күрөө предметин оордук келтирүүдөн бошотууга;

2) Күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу учурунда аны ушул Күрөө келишиминин шарттарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүүгө.

4.2. Офертада каралган укуктарга кошумча, Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу

1) Эгерде Күрөө берүүчү Офертада жана ушул Күрөө келишиминде каралган шарттарды аткарбаса, Күрөө берүүчүдөн камсыз кылынган милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну талап кылууга, ошондой эле эгерде бул талап канааттандырылбаса, күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алууга;

2) Күрөө предмети жөнүндө доо каралып жаткан ишке үчүнчү жак катары катышууга;

Жеке жактарга «Дос-Кредобанк» ААКда нактап эмес берилүүчү «Мобилдик кредит» кредиттик продуктусун берүү жөнүндө айкын оферта

- 3) Камсыз кылынган милдеттенмелер аткарылгандан кийин күрөөгө берилген акча каражаттарын аларды токтоосуз төлөө шарты менен пайдаланууга;
 - 4) Күрөө кармоочунун ушул Күрөө келишими колдонулган мезгилде Күрөө берүүчүнүн аны тескөөсүн чектөө укугу менен, Күрөө берүүчүнүн эсебине түшкөн акча каражаттарын чегерүүнү талап кылууга;
 - 5) Ушул Күрөө келишиминде каралган жана/же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында Күрөө кармоочуга берилген башка укуктарды жүзөгө ашырууга.
- 4.3. Ушул Күрөө келишими боюнча Күрөө кармоочуга күрөө предметине карата ушул Күрөө келишиминин 4.1-пунктунда каралган милдеттенмелер гана жүктөлөт.

5. КҮРӨӨ БЕРҮҮЧҮНҮН МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА УКУКТАРЫ

5.1. Күрөө берүүчү ушул Күрөө келишимине кол коюу менен, Оферта боюнча күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелер толук аткарылганга чейин төмөнкүлөргө милдеттенет:

- 1) Күрөө кармоочунун системасында ачылган банктык эсептерге акча каражаттарын салууга;
- 2) Күрөө кармоочуга күрөө предметине карата үчүнчү жактар тарабынан ар кандай кол салуулар, дооматтар жөнүндө маалымдоого;
- 3) Төмөнкүлөргө байланыштуу, бирок чектелбестен, бардык чыгымдарды жана чыгашаларды төлөөгө жана ордун толтурууга:
 - (а) күрөөнү тариздөөгө жана анын аныктыгын колдоого;
 - (б) күрөөнү ар кандай кол салуулардан коргоого;
 - (в) соттук жана соттон тышкары тартипте күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алууга;
 - (г) ушул Күрөө келишимине байланыштуу Күрөө кармоочу тарабынан жалданган тышкы консультанттардын жана башка адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөнү кошуп алганда, бирок аны менен чектелбестен, чыгымдарга жана чыгашаларга;
 - (д) салыктарды жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, күрөө предметин күтүүгө.

5.2. Ушул Күрөө келишими боюнча Күрөө берүүчү Күрөө кармоочудан күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу жол-жобосунун башталгандыгы жөнүндө билдирүүнү алгандан кийин, Оферта боюнча күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмени толук аткаруу аркылуу күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу учуруна чейин мүлктүн эсебинен өндүрүп алууну токтотууга укуктуу.

6. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНИН ЭСЕБИНЕН ӨНДҮРҮҮ

6.1. Тараптар ушул Күрөө келишими менен Офертада жана ушул Күрөө келишиминде жана/же күрөө чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жагдайлар келип чыкканда күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуунун соттон тышкары тартибин карашат.

6.2. Соттон тышкары тартипте күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу жол-жобосу Күрөө кармоочу тарабынан жүзөгө ашырылат.

6.3. Күрөө кармоочу Кредитти берүүдө көрсөтүлгөн Күрөө берүүчүнүн телефон номерине, же Күрөө берүүчүнүн электрондук почтасына күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу жол-жобосунун башталышы жөнүндө билдирүү (мындан ары – Билдирүү) жөнөтүү аркылуу соттон тышкары мажбурлап өндүрүп алуу жол-жобосун козгоого укуктуу.

6.4. Күрөө берүүчү ушул Күрөө келишиминин 6.3-пунктунда көрсөтүлгөн, жогоруда көрсөтүлгөн каналдар боюнча Билдирүүнү Күрөө кармоочу жөнөткөн учурдан тартып күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу жол-жобосунун башталганы жөнүндө талаптагыдай кабарланды деп эсептелет.

6.5. Күрөө берүүчү Билдирүүнү алгандан кийин аны алган же жөнөтүлгөн күндөн тартып 15 (он беш) календардык күндүн ичинде Күрөө кармоочунун Билдирүүдө көрсөтүлгөн талаптарын канааттандырууга жана Билдирүүдө көрсөтүлгөн, Оферта боюнча күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелерди толук аткаруу аркылуу соттон тышкары күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу жол-жобосун токтотууга милдеттүү.

6.6. Күрөө берүүчү Билдирүүдө көрсөтүлгөн Оферта боюнча күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмени 30 (отуз) календардык күндүн ичинде аткарбаган учурда, Күрөө кармоочу күрөө предметине токтоосуз ээлик кылуу жана Офертанын алкагында кредит боюнча Күрөө берүүчүнүн карызын тындыруу максатында анын эсебинен өндүрүп алуу укугуна ээ болот.

6.7. Күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу Күрөө кармоочу тарабынан Күрөө берүүчүнүн банктык эсебинен каражаттарды эсептен чыгаруу жана күрөөгө берилген акча каражаттарын күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алуу жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө билдирүүнү алган же жөнөтүлгөн күндөн тартып 30 (отуз) календардык күн өткөндөн кийин Кредит боюнча карызды төлөөгө багыттоо аркылуу жүргүзүлөт.

6.8. Эгерде Күрөө берүүчүнүн милдеттенмелери боюнча анын карызын күрөөгө берилген акча каражаттарынын эсебинен төлөгөндөн кийин банктык эсепте калдык калса, анда Күрөө кармоочу күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелер боюнча карыздын суммасы менен Күрөө берүүчүнүн банктык эсебинде калган сумманын ортосундагы айырманы Күрөө берүүчүгө кайтарып берүүгө милдеттүү..

6.9. Эгерде күрөөгө коюлган акча каражаттары Күрөө берүүчүнүн Оферта боюнча күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелери боюнча карызын төлөө үчүн жетишсиз болсо, Күрөө кармоочу күрөөгө негизделген артыкчылыктан пайдаланбастан, Күрөө берүүчүнүн башка мүлкүнөн жетпеген сумманы алууга укуктуу.

7. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

7.1. Ушул Келишимге ар кандай өзгөртүүлөр Күрөө кармоочу тарабынан бир тараптуу тартипте киргизилет. Күрөө келишиминин шарттарынын өзгөргөндүгү жөнүндө Күрөө берүүчүгө кабарлоо Күрөө кармоочу тарабынан Күрөө келишимин өзгөртүүлөр/жаңы редакциясы колдонууга киргизилген датага чейин 10 (он) күндөн кеч эмес төмөнкү ыкмалар менен жүзөгө ашырылат:

- Күрөө кармоочунун системасында көрсөтүлгөн, Күрөө берүүчүнүн номерине жаңы Күрөө келишиминин dcb.kg сайтында жарыяланган версиясына шилтеме камтылган смс-билдирүү жөнөтүү аркылуу;

7.2. Күрөө берүүчү Оферта боюнча Күрөө кармоочунун алдындагы кредиттик милдеттенмелерин толук жана өз убагында аткаргандан кийин күрөө өз аракетин токтотот.

7.3. Ушул Күрөө келишими боюнча же ага байланыштуу Тараптардын ортосунда келип чыккан бардык талаш-тартыштар же пикир келишпестиктер Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет.

7.4. Тараптар ушул Күрөө келишими менен пикир келишпестиктерди сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү мүмкүн болбогон учурда ушул Келишимден келип чыккан жана/же ага байланыштуу ар кандай талаш-тартыштар, анын ичинде ушул Келишимди түзүүгө, бузууга, токтотууга, күчүн жок кылууга же жараксыздыгына тиешелүү талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жалпы юрисдикциядагы сотторунда чечиле турганын аныкташты.

2-тиркеме

**Жеке маалымат субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана
иштеп чыгууга макулдугунун
ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ**

Мен, _____

Кыргыз Республикасында ыйгарылган ЖИИН: _____

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ: _____ сериясы _____ № _____
(документтин түрү)

берилген: _____,
(берилген күн, берген органдын аталышы)

Чыныгы жашаган дареги:

Катталган жеринин дареги:

Байланыш телефону: _____ эл.почта _____

«Дос-Кредобанк» ААКга макулдугумду берем

☐ менин жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга (жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), топтоштуруу);

☐ менин жеке маалыматтарымды «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү маалымат чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык үчүнчү жактарга берүүгө;

☐ менин жеке маалыматтарымды «Кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык андан ары иштеп чыгуу (жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), топтоштуруу) үчүн кредиттик бюрого берүүгө.

жеке маалыматтардын төмөнкү тизмегине жана аларды өзгөртүү жөнүндө маалыматтарга ылайык: улуттук паспорттун түрү, ЖИН, ФАА, туулган күнү, документтин номери, документти берген органдын аталышы жана анын коду, берилген күн, колдонуу мөөнөтү, жынысы, адамдын санарип сүрөтү, жашаган жери, үй-бүлөлүк абалы.

Жеке маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу Кардарга кредит берүүгө же бербөөгө байланыштуу чечим кабыл алууга таасир тийгизиши мүмкүн болгон маалыматты алуу үчүн маалыматтарды текшерүү максатында гана ишке ашырылат.

Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу жеке маалыматтарды же жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыган документтерди сактоо мөөнөтү аяктаганга чейин берилет.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук субъект тарабынан эркин формадагы жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде артка чакыртып алынышы мүмкүн. Бул макулдукту артка чакыртып алган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык толук же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн.

Субъект жазуу жүзүндөгү суроо-талап боюнча анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматтарды алууга укуктуу («Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык).

Мен «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартиби, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасы менен таанышкандымды ырастайм.

Жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктар жана милдеттер мага түшүндүрүлдү.

Документке жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган:

Кардар:	ФАА
СИН:	Кардардын СИНи
Кардардын 996000000000 номерине смс жөнөтүлгөн дата жана убакыт	Дата жана убакыт, смстин тексти
ОТР киргизүү датасы жана убактысы:	Дата жана убакыт
Киргизилген ОТР код	

3-тиркеме

Субъектинин жеке маалыматтарды жана салыктык сырды түзгөн маалыматтарды чогултууга жана игтеп чыгууга (Макулдукка/Артка чакыртып алууга) арызы

Мен, _____

Кыргыз Республикасында ыйгарылган ЖИИ: _____

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ: _____ сериясы _____ № _____
(документтин түрү)

берилген: _____,
(берилген күн, берген органдын аталышы)

Чыныгы жашаган дареги:

Катталган жеринин дареги:

Байланыш телефону: _____ эл.почта _____

«Дос-Кредобанк» ААКга макулдугумду берем

менин жеке маалыматтарымды жана **салыктык сырды түзүүчү маалыматтарды** иштеп чыгууга (жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), топтоштуруу);

менин жеке маалыматтарымды «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү маалымат чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык үчүнчү жактарга берүүгө;

менин жеке маалыматтарымды «Кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык андан ары иштеп чыгуу (жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), топтоштуруу) үчүн кредиттик бюрого берүүгө.

маалыматтардын төмөнкү тизмегине жана аларды өзгөртүү жөнүндө маалыматтарга ылайык:

1. салык төлөөчүнүн реквизиттери жөнүндө (аталышы же фамилиясы, аты, атасынын аты), ошондой эле салык төлөөчүнүн идентификациялык номери жөнүндө;
2. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 64-беренесине ылайык, салыктык сырды түзгөн маалыматтар жөнүндө;

Жеке маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу төмөнкү максаттарда гана ишке ашырылат: *жеке маалыматтардын субъектиси аны алуу үчүн кайрылган кызматтарды көрсөтүү.*

Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу жеке маалыматтарды жана башка маалыматтарды же жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыган документтерди сактоо мөөнөтү аяктаганга чейин берилет.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин формадагы жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде артка чакыртып алынышы мүмкүн. Бул макулдукту артка чакыртып алган учурда менин жеке маалыматтарымды жана салыктык сырды түзгөн маалыматтарды иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын Салык кодексине жана «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык толук же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн.

Жазуу жүзүндөгү суроо-талап боюнча менин жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматтарды алууга укуктуу экенимди белгилейт («Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык).

Мен «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартиби, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасы, салыктык сырды түзгөн бөлүктө Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдары менен таанышканымды ырастайм.

Жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктар жана милдеттер мага түшүндүрүлдү.

Документке жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган:

Кардар:	ФАА
СИН:	Кардардын СИНи
Кардардын 996000000000 номерине смс жөнөтүлгөн дата жана убакыт	Дата жана убакыт, смстин тексти
ОТР киргизүү датасы жана убактысы:	Дата жана убакыт
Киргизилген ОТР код	

4-тиркеме

**Жеке маалыматтар субъектисинин анын жеке маалыматтарын чогултууга
жана иштеп чыгууга макулдугунун
ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ**

Мен, _____

Кыргыз Республикасында ыйгарылган ЖИН: _____

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ: _____ сериясы _____ № _____
(документтин түрү)

берилген: _____,
(берилген күн, берген органдын аталышы)

Чыныгы жашаган дареги:

Катталган жеринин дареги:

Байланыш телефону: _____ эл.почта _____

«Дос-Кредобанк» ААКга макулдугумду берем

☐ менин жеке маалыматтарымды «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү маалымат чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык үчүнчү жактарга (мамлекеттик органдарга, муниципалдык ишканаларга жана башка юридикалык жактарга жана жеке жактарга) берүүгө жана иштеп чыгууга;

☐ менин жеке маалыматтарымды ушул Келишим колдонулган мөөнөт ичинде каалаган убакта, «Кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык андан ары иштеп чыгуу (жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаңыртуу, өзгөртүү), топтоштуруу) үчүн кредиттик бюроого/кредиттик бюродон берүүгө/алууга;

☐ менин жеке маалыматтарымды тиешелүү агенттик келишимдин негизинде «Дос-Кредобанк» ААКнын пайдасында карызды өндүрүп алууну ишке ашыруучу коллектордук фирмаларга берүүгө;

☐ менин жеке маалыматтарымды «Кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ушул Келишим колдонулган мөөнөт ичинде каалаган убакта үчүнчү жактарга чек ара аралык берүүгө.

жеке маалыматтардын төмөнкү тизмегине жана аларды өзгөртүү жөнүндө маалыматтарга ылайык: улуттук паспорттун түрү, ЖИН, ФАА, туулган күнү, документтин номери, документти берген органдын аталышы жана анын коду, берилген күн, колдонуу мөөнөтү, жынысы, адамдын санарип сүрөтү, жашаган жери, үй-бүлөлүк абалы, кредиттик маалымат.

Жеке маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу маалымат алуу үчүн маалыматтарды текшерүү максатында гана ушул Келишим колдонулган мөөнөт ичинде каалаган убакта ишке ашырылат.

Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу жеке маалыматтарды же жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыган документтерди сактоо мөөнөтү аяктаганга чейин берилет.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук субъект тарабынан эркин формадагы жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде артка чакыртып алынышы мүмкүн. Бул макулдукту артка чакыртып алган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык толук же жарым-жартылай улантылышы мүмкүн.

Субъект жазуу жүзүндөгү суроо-талап боюнча анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматтарды алууга укуктуу («Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык).

Мен «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартиби, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасы менен таанышканымды ырастайм.

Жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктар жана милдеттер мага түшүндүрүлдү.

Документке жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган:

Кардар:	ФАА
СИН:	Кардардын СИНи
Кардардын 996000000000 номерине смс жөнөтүлгөн дата жана убакыт	Дата жана убакыт, смстин тексти
ОТР киргизүү датасы жана убактысы:	Дата жана убакыт
Киргизилген ОТР код	